

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА
УЛУТТУК КОМИССИЯ**

720017, Бишкек ш. Бөкөнбаев көч., 182
тел: (0312) 31 58 40, факс: (0312) 31 58 15

www.mamtul.kg

и/э бюджет 4402051101012328
Ленин райондук казына бөлүмү
РСК Банк ААКы, Бишкек ш.

БИК 440201
ИСН 02508199810152
ИУРК 22321584



**НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

720017, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 182
тел: (0312) 31 58 40, факс: (0312) 31 58 15

www.mamtul.kg
Ленинский РОК

и/э бюджет 4402051101012328
ОАО РСК Банк г. Бишкек

БИК 440201
ИНН 02508199810152
ОКПО 22321584

07.09.2020 № 172-04

20 -ж. № _____

**Жогорку окуу жайлары
(тизме боюнча)**

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия 23-сентябрь - мамлекеттик тил күнүнө арналып, жүргүзүлүүчү иш-чараларды учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга карата онлайн режиминде өткөрүүнү белгилөөдө.

Ушуга байланыштуу республиканын бардык жогорку окуу жайларында мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүгө багытталган илимий, интеллектуалдык, маданий иш-чаралар, кыргыздын улуттук баалуулуктарын даңазалап, жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялаган көркөм окуу сынактары, илимий конференциялар, дебат, кереге кеңештер ж.б. онлайн режиминде уюштурулушу жана өткөрүлүшү, видео роликтер даярдалып, социалдык тармактарда кенири жарыяланышы зарыл.

Мындан сырткары, Улуттук комиссия тарабынан мамлекеттик тилдин бир айлыгы жарыяланып, мамлекеттик тилдин кенири мүмкүнчүлүктөрүн ачып берүүгө, мекенчил жана патриоттук духту тарбиялоого, тилге болгон сүйүүнү арттырууга багытталган, интернеттин дүйнөлүк тутуму аркылуу жайылтуучу видео материалдардын “Тилим – жүрөгүмдө” аттуу акциясына катышууга чакырат (*Жобосу тиркелет*).

Мамлекеттик тил – мамлекеттүүлүгүбүздүн негизги уңгусу катары өлкө пайдубалын бекемдөөчү негизги каражаттардан болууга тийиш экендиги шексиз. Бул багытта иш алып барууда билим берүү мекемелеринин орду жана ролу эбегейсиз чоң. Сиздер менен ар дайым максатташ болуп, керемет тилибизди кемитпей сактап, кийинки муунга өткөрүүнү ыйык парзыбыз деп билебиз жана мындан ары да мамлекеттик тил саясатын өркүндөтүүдө биргеликте тыгыз кызматташа берерибизди билдиребиз.

Төрага

Н. Ишекеев

“Тилим жүрөгүмдө” аталышындагы акциянын Жобосу

1. Жалпы жоболор

1.1 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 31 жылдыгына жана “Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына” ылайык, интернетте, социалдык желелерде мамлекеттик тилди колдонууну жайылтуу максатында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия Ютуб сайты жана “Фейсбук”, “Инстаграм” социалдык баракчалары аркылуу өтүүчү акция жарыялайт.

2. Өткөрүү шарттары

2.1 Акция 2020-жылдын 14-сентябрынан баштап 2020-жылдын 14-октябрына чейин уланат. Жобого ылайык мамлекеттик тилди даңазалоочу 1-3 мүнөттүк видео материалдар бардык социалдык тармактарда, өзү иштеген же окуган мекеменин сайтында жарыяланып, ошондой эле Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга жиберилет.

Интернеттин дүйнөлүк тутуму аркылуу жайылтуучу видео материалдардын мазмуну мамлекеттик тилдин кеңири мүмкүнчүлүктөрүн ачып берүүгө, мекенчил жана патриоттук духту тарбиялоого, тилге болгон сүйүүнү арттырууга багыталуусу керек. Акцияга республика боюнча ЖОЖдордун студенттери (бардык адистикте билим алган), мектеп окуучулары, бала бакча тарбиялануучулары жана жалпы каалоочулар катыша алат.

2.2 Акциянын жигердүү катышуучуларына Улуттук комиссия тарабынан белектер берилет. Бир нече видео-материал менен катышкандарга артыкчылык берилет.

Кошумча суроолор боюнча: Мээрим Карыпбекова

Байланыш телефондору:

0 (312) 31 58 15, 0 (551) 996 011

Эл.дареги: m.karypbekova939@gmail.com

Дареги: Бөкөнбаев көчөсү, 182